

Менин атам – учкуч



Автор: Наргиса Карасартова

Сүрөтчү: Нурай Акматова

Которгон жана адаптациялаган: Талгат Деркембаев

Менин атам – учкуч

Автор: Наргиса Карасартова

Сүрөтчү: Нурай Акматова

Которгон жана адаптациялаган: Талгат Деркембаев

Кыргыз тилинде

Бишкек-2021

Copyright © 2021, Бул чыгарма Creative Commons Attribution 4.0 Эл аралык лицензиясы (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) боюнча лицензияланган.



<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Бул ишти коммерциялык максаттарда колдоно аласыз. Бул чыгарманы адаптациялап, толуктай аласыз. Авторлордун, иллюстраторлордун ж.б. автордук укугун жана өздүк маалыматтарын сакташыңыз керек.

Мои папа пилот, Copyright © 2021, Эта работа лицензирована по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0. (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) түп нускасынан ылайыкташтырылган. CC BY 4.0 лицензиясы негизинде лицензияланган.


"Менин атам – учкуч" (кыргыз тилинде), автор Наргиса Карасартова, сүрөтчү Нурай Акматова, кыргыз тилине Талгат Деркембаев тарабынан которулган.

Бул басылма АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) аркылуу көрсөтүлгөн Америка элинин колдоосу менен түзүлдү. Басылманын мазмуну USAIDдин же АКШ Өкмөтүнүн пикирин милдеттүү түрдө чагылдырбайт.

Менин атам – учкуч. Ал аба кемесинин командири. Атам кичинекей кезинен эле асманда учууну кыялданган экен. Ал бала чагында учактын моделин куроо үчүн атайын тетиктерди сатып алат. Үлгү боюнча учакты курап, ага мотор да орнотот. Мотор керосин менен кыймылга келет.

Атам учакты учурганда, анын достору жана классташтары келиптир. Учак жерден көтөрүлүп, учуп жөнөгөндө, балдардын баары сүйүнүшүп, колдорун чаап жибериптир.

Азыр атам салмагы миңдеген килограмм болгон чыныгы учак менен учуп жүрөт. Мындай учак жыйырма пилдин салмагына барабар.





– Ата, сиз Москвага учканы жатасызбы? Саат канчада учасыз?

– Рустам, күндүзгү саат экиде учабыз.

– Анда сиз жумушка эмне мынча эрте камынып жатасыз?

– Мен аэропортко учууга эки саат калганда барып калышым керек.

– Ата, эмнеге эрте барыш керек? – деп сурады карындашым.

– Учкучтар учуунун алдында сөзсүз дарыгерге көрүнүшү керек, – деди.

– Бирок сиздин эч жериңиз ооруган жок го?

– Ооба, бирок догдур кан басымымды текшерет, өзүңдү кандай сезип жатканыңды сурайт. Андан соң документтерге мөөрүн басат.

Ошондон кийин башка учкучтар менен бирге метеокызматка барабыз. Метеокызматтан аэродром жайгашкан жердин аба-ырайы кандай экенин билебиз.

- Ата, аэродром деген эмне?
- Учактар учуп-конуп турган аянт.





Мындан соң биз учактын бортуна чыгабыз. Саат сайын учактын ичи-сыртын карап турабыз. Учак учууга толук даяр экенине ишенимдүү болушубуз керек. Биз учактагы жүргүнчүлөрдүн санын, алардын канча жүгү бар экенин, бактагы күйүүчү майдын өлчөмүн толук билишибиз керек. Бардыгы жайында болсо, учууга даярбыз деп диспетчерге кабарлайбыз.

- Жүргүнчүлөр?.. – деп ойлонуп калды карындашым.
- Жүргүнчүлөр деп учуп баратышкан адамдарды айтабыз. Жүк – алардын буюмдары. Ал эми күйүүчү май – керосин.

– Аябай кызык турбайбы! Кыздар да бул кесипти тандаса болобу? – деп сурады Айдана кызыкканын жашырбай.

– Албетте, аябай кааласа болот. Бирок бул өтө оор кесип. Учкучтар эч качан ката кетирбеши керек. Уччу маалында туура конуш үчүн ар дайым учактагы приборлорду көзөмөлдөп туруу керек. Жерге конгондон кийин, биз учакты техкызматка өткөрүп беребиз.





– Техкызмат деген эмне, ата? – деп суроо артынан суроо жаадырып жатты Айдана.

– Техникалык кызмат, ал учактын абалын текшерип, бузулган жерлерин оңдоп турат.



- Ата, сиз штурвалды колго алганда, өзүңүздү кандай сезесиз? – деп сурадым мен.
- Штурвал деген эмне? – деп Айдана таң калды.
- Ал учактын рулу... Мен аны колго алганда кубанып, көңүлүм көтөрүлөт, жоопкерчилигим кандай чоң экендигин сезем.



Биздин атабызга формасы, шапкеси аябай жарашат.
Ал машинеге отуруп, аэропортту көздөй жүрүп кетти.

Айдана экөөбүз терезеден атабызды карап, анын
учкуч экенине абдан сыймыктанып турдук.



USAID
АМЕРИКАНЫН ЭЛИНЕН



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ
МИНИСТРЛИГИ

Автор: Наргиса Карасартова

Сүрөтчү: Нурай Акматова

Которгон жана адаптациялаган: Талгат Деркембаев

USAID "Окуу керемет!" долбоору
Кыргыз Республикасы

